



ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК

ЖЕНҮ КҮНИ

Перевод: Иван Белеков,

депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе РФ, член Союза писателей России

Женү Күни, кандый ол ыраак болгон,
Өчкөн оттын косторындый чоктолгон.
Көрнөөтиген јолдорды бис өткөнис,
Күч јеткенче бу күнди јууктатканыс.

Женүнин бу Күни – Ок-тарыла јытанган.
Бу байрамыс Ак кылдарла буурайган.
Бу сүүнчибис Көстөресте јашталган.
Женү Күни! Женү Күни! Женү Күни!

Түш-түжиле Төрөлис амырабаган,
От-калапту иш-тожын ол кызыткан.
Түн-түжиле согужып јуулашканыс,
Күч јеткенче бу күнди јууктатканыс.

Женүнин бу Күни – Ок-тарыла јытанган.
Бу байрамыс Ак кылдарла буурайган.
Бу сүүнчибис Көстөресте јашталган.
Женү Күни! Женү Күни! Женү Күни!

Јакшылар, энем, јанып келбеген ончобыс...
Чалындуга баскан ла болзобыс.
Јер үстиле, јарым Европа өткөнис,
Күч јеткенче бу күнди јууктатканыс.

Женүнин бу Күни – Ок-тарыла јытанган.
Бу байрамыс Ак кылдарла буурайган.
Бу сүүнчибис Көстөресте јашталган.
Женү Күни! Женү Күни! Женү Күни!

Женүнин бу Күни – Ок-тарыла јытанган.
Бу байрамыс Ак кылдарла буурайган.
Бу сүүнчибис Көстөресте јашталган.
Женү Күни! Женү Күни! Женү Күни!